

Бишкек шаары
2011-жылдын 13-июну N 40

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Судьяларын
тандоо боюнча кеңеш жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңештин статусун, аны түзүүнүн, уюштуруунун жана ишинин тартибин аныктайт.

1-берене. Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин статусу жана анын негизги милдеттери

1. Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш (мындан ары - Кеңеш) Кыргыз Республикасынын Конституциясына (мындан ары - Конституция) ылайык түзүлгөн, көз карандысыз коллегиялдуу орган болуп саналат. Кеңештин статусу Конституцияда жана ушул Мыйзамда аныкталат.

2. Кеңештин негизги милдети Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун (мындан ары - Жогорку сот), Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын (мындан ары - Конституциялык палата), жергиликтүү сотторунун судьяларынын бош кызмат орундарына талапкерлерди тандоо, жергиликтүү соттордун судьяларын дайындоого жана которууга (ротациялоого) көрсөтүү болуп саналат.

3. Кеңеш өзүнүн ишин көз карандысыздык, айкындуулук, коллегиялуулук, ак ниеттүүлүк, мыйзамдуулук принциптеринде жүзөгө ашырат.

2-берене. Кеңештин ишинин укуктук негизи

Конституция, "Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы, ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары Кеңештин ишинин укуктук негизи болуп саналат.

3-берене. Кеңештин ыйгарым укуктары

1. Кеңеш:

1) бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен, Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттордун судьяларынын бош кызмат орундарына сынактык тандоо өткөрөт;

2) сынактык тандоонун жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине (мындан ары - Президент):

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине (мындан ары - Жогорку Кеңеш) көрсөтүү үчүн Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын бош кызмат ордуна талапкерлерди;

- жергиликтүү соттун судьясынын бош кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлерди сунуштайт;

3) Президентке жергиликтүү соттордун судьяларын которуу (ротациялоо) жөнүндө тиешелүү сунуштарды киргизет;

4) Кеңештин Регламентин жана конкурстук тандоо өткөрүү жөнүндө Жобону бекитет;

5) конкурстук тандоо үчүн укуктук темаларды жана суроолорду бекитет;

6) Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтото туруу, токтотуу жөнүндө чечим кабыл алат.

2. Кеңеш өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

1) мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу

органдарынан, уюмдардан жана алардын кызмат адамдарынан зарыл маалыматтарды, документтерди жана башка материалдарды суратууга жана алууга;

2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын оозеки түшүндүрмөлөрүн угууга жана жазуу жүзүндө суратып алууга;

3) өз жыйналыштарына мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарын, уюмдардын өкүлдөрүн, жарандарды чакырууга.

Кеңеш тарабынан суратып алынышы мүмкүн болгон документтердин жана материалдардын тизмеги Кеңештин Регламентинде бекитилиши керек.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-берене. Кеңештин курамы жана ыйгарым укуктарынын мөөнөтү

1. Кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңеши тарабынан шайланган судьялардан, Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүгү жана парламенттик оппозиция тарабынан шайланган жарандык коомдун өкүлдөрүнөн түзүлөт жана 24 мүчөдөн турат.

2. Кеңештин курамынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген учурдан тартып үч жылды түзөт.

3. Кеңештин мүчөсү ушул Мыйзамда каралган негиздер боюнча анын курамынан чыккан учурда, Кеңештин жаңы мүчөсү Кеңештин курамынын ыйгарым укуктарынын калган мөөнөтүнө бош орун түзүлгөн учурдан тартып бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен, Кеңештин мүчөсүн шайлоо жол-жобосуна ылайык, Жогорку Кеңешке көрсөтүлүүсү тийиш. Кеңештин жаңы мүчөсү ушул Мыйзамдын 5-беренесинин 6-бөлүгүн эске алуу менен, тиешелүүлүгүнө жараша ошол учурда иштеп жаткан Судьялар кеңешинин, парламенттик көпчүлүктүн, парламенттик оппозициянын курамына ылайык шайланат. Жогорку Кеңеш сунуштама алынган учурдан тартып бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен Кеңештин жаңы мүчөсүн шайлоо тууралуу маселени карайт.

4. Бир эле адам катары менен эки мөөнөттөн ашык Кеңешке мүчө боло албайт.

5. Кеңештин жаңы курамын түзүү иштеп жаткан Кеңештин курамынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин үч ай калганда башталат.

5-берене. Кеңешти түзүү

1. Тиешелүүлүгүнө жараша Судьялар кеңеши, парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция Кеңештин курамынын үчтөн бирден шайлайт.

2. Судьялар Кеңештин курамына бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен, судьялардын курултайы белгилеген тартипте Судьялар кеңеши тарабынан шайланат. Мында Кеңештин курамына шайлануучу судьялар соттордун бардык инстанцияларынан болуулары тийиш.

3. Жарандык коомдун өкүлдөрү Кеңештин курамына бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен, жыйналыштарда парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция тарабынан шайланат. Кеңештин мүчөлөрүнүн кызмат орундарына жарандык коомдон талапкерлер окуу, илимий мекемелерден, коомдук бирикмелерден жана башка уюмдардан көрсөтүлөт.

Жарандык коом (окуу, илимий мекемелер, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар) өз сунуштарын Жогорку Кеңештин фракцияларына жазуу жүзүндө киргизет. Парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция Кеңештин мүчөлөрүнө коюлуучу талаптарды эске алуу менен, сунушталган талапкерлердин ичинен 8ден талапкерди тандап алат.

Парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын жыйналыштары өз-өзүнчө өткөрүлөт жана аларга алардын мүчөлөрүнүн жарымынан кем эмеси катышканда ыйгарым укуктуу болуп эсептелет. Жыйналыштар, Кеңештин курамына талапкерлерди көрсөтүү жана добуш берүү ачык өткөрүлөт. Парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын катышкан мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушун алган парламенттик көпчүлүктүн талапкерлери жана парламенттик оппозициянын

талапкерлери тиешелүүлүгүнө жараша Кеңештин курамына шайланган болуп эсептелет.

Жогорку Кеңештин фракциялары Кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин үч ай мурда талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө кулактандырууну жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт.

4. Кеңештин курамын бекитүүдө Судьялар кеңеши, парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция тарабынан сунуш кылынган бардык талапкерлер бирдиктүү тизмеге киргизилет.

Жогорку Кеңештин депутаттары жекече курамды талкуулоосуз, ачык добуш берүү менен Кеңештин курамынын бирдиктүү тизмеси үчүн добуш берет. Эгерде Кеңештин мүчөсүнө талапкерлердин бүткүл тизмеси үчүн катышкан депутаттардын санынын көпчүлүгү, бирок депутаттардын 50дөн кем эмеси добуш берсе, Кеңештин курамы бекитилди деп эсептелет.

Кеңештин жаңы курамы бекитилген күндөн тартып, Кеңештин мурдагы курамы өз ишин токтотот.

5. Парламенттик көпчүлүктүн жана парламенттик оппозициянын курамы өзгөргөн учурда, алар тарабынан Кеңештин курамына шайланган мүчөлөрү мөөнөт аяктаганга чейин өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууну уланта берет.

6. Кеңештин курамы анын курамында бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен түзүлөт.

7. Парламенттик көпчүлүктөн же парламенттик оппозициядан Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө кулактандыруу ыйгарым укуктар токтотулган күндөн тартып беш күндөн кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.

Жарандык коом жыйырма күндөн кечиктирбестен өз талапкерлерин киргизүүгө укуктуу. Киргизилген талапкерлер тиешелүү фракция тарабынан каралат жана фракциянын катышкан мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушун алган талапкер Жогорку Кеңештин бекитүүсүнө киргизилет.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-берене. Кеңештин мүчөлүгүнө талапкерлерге карата коюлуучу талаптар

1. Кеңештин курамына сунушталуучу адамдар:

- Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
- чет мамлекеттин жарандыгы болбоого;
- кайсы бир партияда турбоого;
- кынтыксыз абройго, коомдо сый-урматка ээ болууга;
- соттуулугу, анын ичинде, алып салынган же жоктуулугу жок болууга тийиш.

2. Жарандык коомдон 30 жаш курагына жеткен, мамлекеттик же муниципалдык кызматта турбаган адам Кеңештин мүчөсү боло алат.

Мында жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жарымы жогорку юридикалык билимге жана юридикалык кесип боюнча кеминде беш жыл иш стажы, ал эми экинчи жарымы жогорку билимге жана адистиги боюнча кеминде беш жыл иш стажга ээ болууга тийиш.

3. Судьялар кеңеши тарабынан көрсөтүлгөн, беш жылдан кем эмес судьялык иш стажы бар судья Кеңештин мүчөсү боло алат.

Жогорку соттун, Конституциялык палатанын жана жергиликтүү соттордун төрагалары жана төрагаларынын орун басарлары, ошондой эле Судьялар кеңешинин курамына кирген судьялар Кеңештин мүчөсү боло албайт.

4. Төмөнкү адамдар Кеңештин мүчөлөрү боло албайт:

1) кынтыксыз эмес жүрүм-турумуна байланыштуу мурда Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматынан бошотулган;

2) укук коргоо органынын кызматкеринин наамын жаманатты кылганына байланыштуу укук коргоо органдарынан бошотулган же "Адвокаттык иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясынын сегизинчи жана тогузунчу абзацтарында каралган негиздер боюнча адвокаттык иш жүргүзүү укугун берген лицензиядан ажыратылган;

3) аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген;

4) аларга карата жазык ишинин өндүрүшү акталбоочу негиздер боюнча токтотулган же токтотулуп турган;

5) мамлекеттин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үлүшү элүү жана андан ашык пайызды түзгөн уюмдардын башкаруу органдарында иштегендер.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-берене. Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу, токтото туруу

1. Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары төмөнкү учурларда токтотулат:

1) ал бекитилген мөөнөт аяктаганда;

2) өз каалоосу боюнча ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө арыз бергенде;

3) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде;

4) Кыргыз Республикасынын жарандыгы токтотулганда;

5) акталбаган негиздер боюнча жазык иши токтотулганда;

6) ага карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө киргенде;

7) аны аракетке жөндөмдүүлүгү чектелүү же аракетке жөндөмсүз деп табуу жөнүндө соттун чечими күчүнө киргенде;

8) ал өлгөндө же аны өлдү деп табуу тууралуу соттун чечими күчүнө киргенде;

9) аны дайынсыз жоголду деп табуу жөнүндө соттун чечими күчүнө киргенде;

10) жүйөөлүү себептерсиз Кеңештин кезектеги жыйналыштарына катары менен беш жолу келбегенде;

11) ушул Мыйзамда каралган учурларда, өзүнүн катышуусун алып коюу жөнүндө билдирбегенде;

12) Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматынан бошотулганда;

13) жарандык коомдун өкүлдөрүнөн болгон Кеңештин мүчөлөрү мамлекеттик же муниципалдык кызматка киргенде;

14) анда чет мамлекеттин жарандыгы болгону белгиленгенде;

15) "Адвокаттык иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясынын 3-бөлүгүнүн төртүнчү жана бешинчи абзацтарында каралган негиздер боюнча адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиясынан ажыратылганда;

16) саясий партияга таандыктуулугу белгиленгенде;

17) судьянын кынтыксыз эмес аброю жөнүндө фактылар белгиленгенде;

18) мамлекеттин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үлүшү элүү пайыздан ашкан уюмдардын башкаруу органдарында иштеген фактысы белгиленгенде.

2. Аны жазык жоопкерчилигине (күнөөкөр катары тартылганда) тарткан учурларда Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары Кеңештин чечими менен токтотула турат.

3. Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары ушул берененин 1-бөлүгүнүн

3-18-пункттарында каралган негиздер боюнча Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу үчүн негиз болуп саналган жагдайларды тастыктоочу ыйгарым укуктуу органдын корутундусун Кеңеш алган учурдан тартып токтотулат.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-берене. Кеңештин төрагасын, төраганын орун басарын шайлоонун тартиби жана анын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү

1. Кеңештин төрагасы жана анын орун басары ачык добуш берүү менен бир жылдык мөөнөткө шайланат.

2. Төраганын, төраганын орун басарынын кызмат ордуна талапкерлер Кеңештин мүчөлөрү тарабынан же өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүлөт.

3. Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан көбүнүн добушун алган талапкер Кеңештин төрагалыгына, төраганын орун басарлыгына шайланган болуп эсептелет.

4. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири да шайлануу үчүн талап кылынган добуштардын санын албай калган учурда, добуштардын көп санын алган бир талапкерлик боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт.

5. Эгерде экинчи турда талапкер Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан

көп добуш албаса, жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен жаңы шайлоо өткөрүлөт.

6. Эгерде биринчи турда талапкерлер добуштардын бирдей санын алган учурда, жаңы шайлоо өткөрүлөт.

7. Кеңештин төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо Кеңештин кийинки жыйналышына калтырылышы мүмкүн эмес.

8. Кеңештин чечими боюнча биринчи жыйналышта узактыгы 10 сааттан ашпаган тыныгуу жарыяланышы мүмкүн.

9. Кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо Кеңештин чечими менен жол-жоболонот.

10. Кеңештин төрагасынын, төраганын орун басарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү ал шайланган күндөн тартып башталат жана жаңы төрага, төраганын орун басары тиешелүү айдагы жана шайланган күндүн алдындагы күндө токтотулат.

11. Кеңештин жаңы төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо иштеп жаткан төраганын, төраганын орун басарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн акыркы айында жүргүзүлөт. Эгерде Кеңештин жаңы төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо ушул беренде белгиленген мөөнөттө өткөрүлбөй калган учурда, Кеңештин иштеп жаткан төрагасы, төраганын орун басары Кеңештин жаңы төрагасы, төраганын орун басары шайланганга чейин өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууну уланта беришет.

12. Кеңештин төрагасы, төраганын орун басары ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда, бош кызмат ордун ээлөө шайлануу тартибине ылайык жүзөгө ашырылат.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-берене. Кеңештин төрагасынын жана төраганын орун басарынын
ыйгарым укуктары

1. Кеңештин төрагасы:

1) Кеңештин ишин уюштурат, ошондой эле мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка уюмдар менен өз ара мамилелерде Кеңештин атынан чыгат;

2) жыйналыштарды чакырат, Кеңештин жыйналышына кароо үчүн киргизилүүчү маселелерди аныктайт, баяндамачыларды аныктайт;

3) Кеңештин жыйналыштарына төрагалык кылат;

4) Кеңешке берилген материалдарды текшерүүнү уюштурат;

5) Кеңештин жыйналыштар залында коомдук тартипти бузган адамдарды сыртка чыгарттырат;

6) Кеңештин ишинин жыйынтыктарын жалпылоону уюштурат жана анын ишин уюштурууну жакшыртууга багытталган чараларды көрөт;

7) ушул Мыйзамда белгиленген учурларда Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө жана Кеңештин курамына Кеңештин жаңы мүчөсүн шайлоонун зарылдыгы жөнүндө Жогорку Кеңешке, Судьялар кеңешине маалымдайт;

8) ыйгарым укуктуу органдын жетекчисине Кеңештин ишин уюштуруучулук, материалдык, техникалык жана усулдук камсыз кылууну камсыздаган бөлүмдүн иши жөнүндө, ал бөлүмдүн кызматкерлерине карата сыйлоо же тартиптик таасир көрсөтүү чараларын колдонуу тууралуу чечим кабыл алуу үчүн маалымдайт.

2. Кеңештин төрагасы болбогон мезгилде анын ыйгарым укуктарын орун басары аткарат.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

10-берене. Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары

1. Кеңештин мүчөсү:

1) Кеңештин жыйналыштарына катышат;

2) Кеңештин кароосуна берилген материалдар менен таанышат;

3) материалдарды иликтөөгө жана текшерүүгө катышат;

4) каралып жаткан маселелер боюнча жүйөөлөштүрүлгөн жана негизделген сунуштарды киргизет;

- 5) чечимдерди кабыл алууда добуш берүү жолу менен катышат;
- 6) Кеңештин чечимдерине кол коет;
- 7) өзгөчө пикирин киргизет. Өзгөчө пикир ар бир талапкер боюнча материалдарга тиркелет;
- 8) Кеңештин төрагасы жана анын орун басары болбогон учурда, Кеңештин төрагасынын чечиминин же Кеңештин чечиминин негизинде Кеңештин жыйналышка төрагалык кылат.

2. Кеңештин мүчөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:

- 1) Кеңештин компетенциясына кирген маселелерди кароодо эч кимге тартпоого жана калыс болууга;
- 2) ага жүктөлгөн ыйгарым укуктарын аткарууда өзүнө белгилүү болуп калган судьялардын жана судьялыкка талапкерлердин жеке турмушу жөнүндө маалыматтардын купуялуулугун сактоого;
- 3) эгерде ал чечим кабыл алынып жаткан адамга карата жубай, жакын тууган болуп саналса, Кеңештин жыйналышынын күн тартибине киргизилген маселени кароодо өзүн алып салууну билдирүүгө.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

11-берене. Кеңештин катчысы

1. Кеңештин катчысынын ишмилдети ыйгарым укуктуу органдын жооптуу кызматкерине жүктөлөт.

2. Кеңешти катчысы:

- 1) Кеңештеги иш кагаздарын алып барууну уюштурат;
- 2) Кеңештин жыйналышын даярдоону камсыз кылат;
- 3) Кеңештин жыйналышын өткөрүү күнү, убактысы жана орду жөнүндө Кеңештин мүчөлөрүнө, жалпыга маалымдоо каражаттарына кабарлайт;
- 4) Кеңештин кезектеги жыйналышынын күн тартибин Кеңештин мүчөлөрүнө жеткирүүнү камсыз кылат;
- 5) судьянын бош кызмат ордун ээлегенге ниеттенген талапкерлер боюнча добуш берүүнү даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылат;
- 6) Кеңештин жыйналышынын протоколун жүргүзөт;
- 7) ишке тиешеси бар жактарга чечимдердин көчүрмөлөрүн жөнөтүүнү камсыз кылат;
- 8) Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттун судьяларынын бош кызмат орундарын ээлегенге сынак өткөрүү жөнүндө кулактандырууну мамлекеттик басма сөз органына жана Кеңештин расмий сайтына жайгаштырат;
- 9) Кеңештин төрагасынын тескемеси боюнча Кеңештин компетенциясына таандык кылынган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

12-берене. Кеңештин жыйналыштары

1. Кеңештин жыйналыштары зарылдыгына жараша өткөрүлөт.

2. Кеңештин жыйналышын өткөрүү күнү, убактысы жана орду Кеңештин төрагасы тарабынан белгиленет.

3. Кеңештин жыйналышын өткөрүү убактысы жөнүндө анын мүчөлөрү, өзүнө карата маселе каралып жаткан адамдар, жалпыга маалымдоо каражаттары аны өткөрүүгө чейин беш календардык күн калгандан кечиктирилбестен катчы тарабынан кабарландырылат. Бештен кем эмес сандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын тизмеги Кеңештин чечими менен бекитилет.

4. Кеңештин жыйналышында протокол түзүлөт.

5. Кеңештин жетектөөчү курамын тандоо, Кеңештин ишин регламенттөөчү документтерди бекитүү, финансылык жана материалдык-техникалык камсыз кылуу, конкурстук тандоо маселелери боюнча Кеңештин жыйналышы Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын төрттөн үчүнөн кем эмеси катышканда ыйгарым укуктуу болуп саналат. Калган учурларда Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү катышканда Кеңештин жыйналышы ыйгарым укуктуу болуп саналат. Кеңештин жыйналышы аудиожазууларды жана

көрмөтартууларды жүргүзүү менен гана ачык өткөрүлөт.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-берене. Кеңештин жыйналышын өткөрүүнүн тартиби

1. Кеңештин жыйналышында чечиле турган маселелерди кароо төрагалык кылуучунун же Кеңештин мүчөсүнүн баяндамасы менен башталат.

2. Кеңештин жыйналышында материалдарды кароо тиешелүү кызматтарды ээлөөгө ниеттенген адамдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана башка ишке тиешеси бар ар кандай адамдардын катышуусу менен ачык өткөрүлөт. Жыйналышты өткөрүү убактысы жана орду жөнүндө талаптагыдай кабарландырылган, тиешелүү кызматты ээлөөгө ниеттенген адамдын катышпагандыгы башка талапкерлерге карата маселени маңызы боюнча кароо үчүн тоскоолдук болуп саналбайт.

3. Кеңештин жыйналыштары милдеттүү түрдө укма жана көрмө тартууга жазылууга тийиш. Укма жазууларды жана көрмө тартууларды сактоону, алардын ачыктыгын камсыз кылуу ыйгарым укуктуу органга жүктөлөт.

14-берене. Кеңештин биринчи жыйналышы

1. Кеңештин мүчөлөрү биринчи жыйналышка Жогорку Кеңеш аны бекиткен күндөн тартып бир айдан кечиктирилбестен чогулат.

2. Биринчи жыйналышты Кеңештин жашы боюнча улуу мүчөсү алып барат.

3. Ыйгарым укуктуу орган Кеңештин жашы улуу мүчөсүнө Кеңештин биринчи жыйналышын өткөрүү күнүн, ордун жана убактысын аныктоо зарылчылыгы жөнүндө билдирет жана аны уюштуруу үчүн чараларды көрөт.

4. Кеңештин биринчи жыйналышында:

1) төрагалык кылуучу Кеңештин мүчөлөрүн тааныштырат;

2) Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен курамында Кеңештин 6 мүчөсү болгон эсептөө комиссиясы ачык добуш берүү менен шайланат;

3) Кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо өткөрүлөт.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

15-берене. Алып коюу жана өзүнүн катышуусун алып коюу

1. Эгерде маселени кароого өзүнүн катышуусун болтурбаган жагдайлар болсо же өзүнүн жан тартпастыгына күмөн саноону пайда кылган башка жагдайлар болсо, Кеңештин мүчөсү маселени кароого катышышы мүмкүн эмес жана өзүнүн катышуусун алып коюуга тийиш.

2. Алып коюу ага тиешелүү маселе каралып жаткан адам тарабынан билдирилиши мүмкүн. Алып коюунун негиздери жазуу түрүндө баяндалат.

3. Кеңештин мүчөсүн алып коюу жөнүндө чечим жыйналышка катышкан Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

4. Эгерде ал чечим кабыл алынып жаткан адамга карата жубай, жакын тууган болуп саналган учурда, Кеңештин мүчөсү маселени кароого катыша албайт жана өзүнүн катышуусун алып коюуну билдирүүгө милдеттүү.

5. Ушул берененин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайлар болгондо, өзүнүн катышуусун алып коюуну билдирбеген учурда Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары токтотулат.

16-берене. Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттун судьяларынын бош кызмат ордун ээлөөгө сынак жарыялоо

1. Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттун судьясынын бош кызмат ордун ээлөөгө талапкерлерди тандоо сынактык негизде жүзөгө ашырылат.

2. Кеңеш Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттун судьясынын бош кызмат ордунун пайда болушу жөнүндө мамлекеттик басма сөз органында, ошондой эле Кеңештин расмий сайтында жарыялайт.

3. Бош кызмат ордунун пайда болгону жөнүндө жарыяда судьялык бош кызмат ордуна талапкерлерден арыздарды кабыл алуучу жер, арызга тиркелүүчү документтердин тизмеги, ошондой эле документтерди берүүнүн мөөнөтү көрсөтүлөт.

4. Судьянын бош кызмат ордуна сынакка Конституциянын жана конституциялык мыйзамдын талаптарына жооп берген адамдар катыша алат.

5. Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттун судьясынын бош кызмат ордун ээлөөгө талапкердин Кеңештин дарегине арызы жана документтери талапкердин жеке өзү тарабынан же почта аркылуу ыйгарым укуктуу органга берилет. Судьянын бош кызмат ордун ээлөөгө ниеттенген иштеп жаткан судьялардын документтери конституциялык мыйзамда аныкталган тартипте берилет.

6. Толук эмес көлөмдө же конституциялык мыйзамда белгиленген талаптарды сактабастан, белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн документтер, кайтарып берүүнүн себептерин көрсөтүү менен, талапкерге Кеңештин чечиминин негизинде кайтарылып берилет.

7. Талапкерлердин биротоло тизмеси мамлекеттик басма сөз органында жана Кеңештин расмий сайтында, ошондой эле ушул Мыйзамдын 12-беренесинин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын тизмегинде жарыяланат.

17-берене. Судьянын кызмат ордуна сынак

1. Жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна дайындоо жөнүндө же Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна көрсөтүү тууралуу сунуш сынактык тандоонун натыйжалары боюнча берилет, аны өткөрүүнүн тартиби конституциялык мыйзамда аныкталат.

2. Сынак ар бир бош кызмат орду боюнча өз-өзүнчө жана ар бир талапкерге карата кезеги менен өткөрүлөт.

3. Жыйналыш талапкер жана талапкердин өздүк көктөмөсүндө камтылган маалыматтар жөнүндө жыйналышка төрагалык кылуучунун же баяндамачы болуп аныкталган Кеңештин мүчөсүнүн баяндамасы менен башталат, андан кийин талапкер түшүндүрмө берүүгө укуктуу.

4. Жергиликтүү соттун судьясынын бир бош кызмат ордуна талапкер болгон бир нече адамдын арыздарын кароодо алар алфавиттик тартипте кезеги менен угулат.

5. Конкурстук тандоо өткөрүлгөндөн кийин, өтүү баллын алган талапкерлер конкурстук тандоодон өттү деп эсептелет. Эгерде талапкерлердин саны бош орундардын санына барабар болсо, Кеңеш Президентке бул талапкерлерди Жогорку соттун, Конституциялык палатанын, жергиликтүү соттун судьяларынын бош кызмат орундарына сунуш кылуу жөнүндө сунушун жөнөтөт.

Эгерде өтүү баллын алган талапкерлердин саны бош орундардын санынан ашык болсо, анда өтүү баллынын эң көп санын алган талапкерлер добуш берүү үчүн бюллетенге киргизилет.

6. Эгерде талапкерлердин бирөө дагы өтүү баллын топтой албаса, анда Кеңеш бардык талапкерлерди сунуштоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлөнгөн чечимин чыгарат, жаңы конкурс жарыялайт жана өткөрөт.

7. Сынакка катышкан талапкерлердин өздүк көктөмөлөрү кайтарылып берилбейт жана ыйгарым укуктуу органда мыйзамдарда белгиленген тартипте сакталат.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

18-берене. Кеңештин чечимдери

1. Кеңештин чечимдери ачык добуш берүү аркылуу Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

2. Кеңештин мүчөлөрү добуш берүүдө калыс калууга укуксуз.

3. Кабыл алынган чечимге макул болбогон учурда Кеңештин мүчөсү өзгөчө ой-пикирин жазуу жүзүндө баяндоого укуктуу, ал Кеңештин жыйналышынын протоколуна тиркелет.

4. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча Кеңеш чечим кабыл алат, анда чечим чыгарылган күнү жана орду, маселени караган Кеңештин курамы камтылууга тийиш. Чечимге төрагалык кылуучу жана жыйналышка катышкан Кеңештин мүчөлөрү тарабынан

кол коюлат.

5. Кеңештин чечими каралган маселе тиешелүү болгон адамдардын катышуусунда, түздөн-түз кабыл алынгандан кийин жарыяланат. Адамдын катышпай калганы чечимди жарыялоо үчүн тоскоолдук болуп саналбайт. Кеңеш кабыл алынган чечимдин резолюциялык бөлүгүн гана жарыялоого укуктуу. Чечимдин резолюциялык бөлүгү жарыяланган учурда, анын толук тексти төрт күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен даярдалат.

6. Кызыкдар адамдар чечимдин көчүрмөсүн ал кабыл алынгандан кийин беш күндүн ичинде алууга укуктуу.

7. Конкурстук тандоонун натыйжалары боюнча Кеңештин чечими, ошондой эле талапкерлер боюнча конкурстук тандоонун жыйынтыктары чечим кабыл алынган учурдан тартып үч күндөн кечиктирилбестен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаттарына жана Кеңештин расмий сайтында жарыяланышы керек.

8. Талапкер тарабынан Кеңештин чечимдери, Кеңеш конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузган учурда гана биринчи инстанциядагы сотко даттанылышы мүмкүн. Биринчи инстанциядагы соттун чечими Жогорку сотко даттанылышы мүмкүн. Жогорку соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт.

Даттануулар чечим чыгарылган учурдан тартып үч жумушчу күндөн кечиктирбестен берилет.

Сотко келип түшкөн даттануулар келип түшкөн учурдан тартып үч күндүк мөөнөттө каралууга жатат. Эгерде даттанууларда камтылган далилдер кошумча текшерүүнү талап кылса, алар боюнча чечимдер беш күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен кабыл алынат. Соттун чечими арыз берүүчүгө токтоосуз тапшырылат.

Сот даттануунун негиздүүлүгүн белгилөө менен, талаш чечимди мыйзамсыз деп тааныйт жана Кеңештин чечимин жокко чыгарат же болбосо эгерде Кеңештин талаш чечиминин мыйзамдуу экенин белгилесе, даттанууну канааттандыруудан баш тартылат.

Даттанууларды берүү мөөнөттөрү кайра калыбына келтирүүгө жатпайт. Көрсөтүлгөн мөөнөттөр өткөндөн кийин даттануулар кабыл алынбайт.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

19-берене. Судьянын кызмат ордуна көрсөтүү жана дайындоо жөнүндө
Кеңештин сунушу

1. Кеңеш конкурстук тандоонун натыйжалары боюнча Президентке сунуш киргизет:
1) Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна шайлоо үчүн Жогорку Кеңешке сунуштама киргизүү жөнүндө;

2) жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна дайындоо же жергиликтүү соттун судьясын которуу (ротациялоо) жөнүндө.

2. Президент он жумушчу күндүн ичинде Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна талапкерлерди шайлоо үчүн Жогорку Кеңешке сунуштама киргизет.

3. Президент өз чечимин жүйөөлөштүрүү менен Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкер боюнча материалдарды Кеңешке кайтарып берүүгө укуктуу. Эгерде Кеңеш Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна талапкерди дайындоого бөгөт болуучу жагдайларды белгилебесе, анда Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна шайлоо үчүн андан ары Президент тарабынан он жумушчу күндүн ичинде Жогорку Кеңешке көрсөтүшү үчүн ошол эле талапкер боюнча сунушту Президентке кайра киргизет. Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын судьяларынын кызмат орундарына мурда сунуш кылынган талапкерлерди Президентке кайрадан киргизүү жөнүндө чечим Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.

Кеңеш Президент тарабынан баяндалган жагдайларга макул болгон учурда, Кеңеш жаңы конкурс жарыялайт.

4. Жогорку Кеңеш Президенттин сунуштамасын Жогорку Кеңештин Регламентинде белгиленген мөөнөттөрдө карайт.

5. Президент жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн талапкер боюнча материалдарды алар алынган күндөн тартып он күндүн ичинде өзүнүн

жүйөөлөштүрүлгөн чечими менен Кеңешке кайтарып берүүгө укуктуу. Бул учурда Кеңеш жаңы конкурс өткөрөт жана бош кызмат ордуна башка талапкерликти сунуш кылат.

6. Жогорку соттун же Конституциялык палатанын судьясынын кызмат ордуна сунушталган талапкер Жогорку Кеңеш тарабынан шайланбаган учурда, Кеңеш жаңы конкурс өткөрөт жана бош кызмат ордуна башка талапкерди сунуш кылат.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

20-берене. Судьяны которуу (ротациялоо)

Судьяны башка сотко которуу (ротациялоо) "Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында каралган тартипте жана негиздер боюнча жүзөгө ашырылат.

21-берене. Кеңештин ишин уюштуруу жана камсыз кылуу

1. Кеңештин мүчөлөрү өз ишин коомдук башталышта жүзөгө ашырат. Кеңештин иштөө убагында анын мүчөлөрү өзүлөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруудан бошотулат жана алардын негизги иш орду боюнча эмгек акысы сакталат.

2. Кеңештин ишин уюштуруучулук, материалдык, техникалык жана усулдук жактан камсыз кылуу республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен өзүнчө сап менен каржыланат.

3. Кеңешти материалдык, техникалык жана усулдук жактан камсыз кылууну жакшыртуу максатында, эл аралык уюмдардын гранттык каражаттары тартылышы мүмкүн.

4. Кеңештин региондордон келген мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте транспорттук чыгымдарынын орду толтурулат жана иш сапар чыгымдары төлөнүп берилет.

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

22-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2011-жылдын 17-июнунда N 47 жарыяланды

2. Кеңештин курамы ушул Мыйзамга ылайык, ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып бир айдын ичинде шайланат.

Кеңеш өзү түзүлгөн күндөн тартып бир айдын ичинде Кеңештин Регламентин иштеп чыксын жана бекитсин.

2-1. "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүн ишке ашыруу боюнча Кеңештин мүчөлөрүнүн иш мезгилине алар үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте сыйакылар белгиленери белгиленсин.

2-2. Ушул Мыйзамдын судьянын кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоо өткөрүү үчүн судьянын бош кызмат ордунун милдеттүү түрдө болушу бөлүгүндөгү ченемдери "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүн ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүүчү конкурстук тандоо учурларына жайылтылбайт.

2-3. "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүн ишке ашыруу максатында судьялардын кызмат орундарына конкурстук тандоонун графиги Кеңеш тарабынан бекитилет. Конкурстук тандоонун графиги судьяларынын кызмат орундарына конкурс өткөрүлө турган сотторду камтыйт.

2-4. "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык:

- Жогорку соттун иштеп жаткан судьялары Жогорку соттун жаңы курамынын үчтөн экисинен кем эмеси шайлангандан кийин Жогорку Кеңеш тарабынан толук курамда кызмат ордунан бошотулат. Мында Жогорку соттун жаңы шайланган судьялары Жогорку соттун бардык курамы бошотулгандан кийин ант беришет;

- жергиликтүү соттун иштеп жаткан судьялары жаңы судьялардын дайындалышы менен толук курамда бошотулат.

3. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- "Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча Улуттук кеңеши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., N 7, 724-ст.);

- "Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча Улуттук кеңеши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., N 6/2, 594-ст.).

(КР 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президенти Р.Отунбаева

2011-жылдын 12-майында Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңеши тарабынан кабыл алынган